

## PAPER DETAILS

TITLE: METHODS OF TRANSLATION USED IN NUTUK-KEP

AUTHORS: òààëàé ÀÁÄÈÅÂ,ã³ëçàò × ÎËÏÍÊÓËÎÀ

PAGES: 301-309

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/843875>



## «НУТУК—КЕП» КИТЕБИНДЕГИ КОТОРУУ ҮКМАЛАРЫ

Таалай АБДИЕВ\*, Гүлзат ЧОЛПОНКУЛОВА\*\*

### Аннотация

Түркия Республикасынын негиздөөчүсү жана тунгуч президенти Мустафа Кемал Ататүрктүн улуу мур асы «Нутук» кыргыз тилине Бактыгүл Каламбекова тарабынан которулуп, 2001—жылы Анкарада жарык көргөлөн.

Макала «Нутук» китебинин кыргызча которулушуна арналып, мында кормочу тарабынан колдонулган которуу үкмалары, кормонун ийгиликтери менен кемчиликтери талдоого алынат.

**Негизги сөздөр:** түпнуска, кормо, которуу үкмалары, которуунун лексикалык үкмалары, которуунун грамматикалык үкмалары.

### METHODS OF TRANSLATION USED IN *NUTUK-KEP*

#### Abstract

Over the last decade, many works have been translated into the Kyrgyz language. However, most of them lack adequate research. This is one of the most serious issues that this article addresses.

The founder and the first President of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal Ataturk's great legacy «Nutuk» was translated into the Kyrgyz language by Baktygul Kalambekova.

\* Филология илимдеринин кандиаты, Кыргыз—Түрк «Манас» университетинин доценти. 1964—жылы Ош обласына караштуу өзгөн районунда туулган. 1988—жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтун, 1994—жылы Санкт—Петербургдагы Россия Илимдер Академиясынын Лингвистикалык изилдөөлөр институтунун аспирантурасын бүтүргөн. 1996—жылы Санкт—Петербург университетинде «Кыргыз тилиндеги каузатив этиштүү конструкциялар» деген темада кандиаттык диссертациясын жактаган. Жыйырмадан ашун илимий макаланын, кыргыз тили боюнча окуу китептеринин автору, «Англисче—орусча—кыргызча» сөздүктүн (50 000 сөз) түзүүчүсү. Англис тилинен 16, орус тилинен 10, түрк тилинен 1 эмгекти кыргыз тилинен которон.

\*\* 1983—жылы Талас обласына караштуу Бакай—Ата районунда туулган. Кыргыз—Түрк «Манас» университетинин Азыркы тилдер жогорку мектебинин Кормо бөлүмүнүн 4—курсунун студенти.

It was published in Ankara in 2001. This article based on *Nutuk* attempts to explore some new aspects of the methods of translation used by Kalambekova. This article also analyzes the high-points and short-comings of this translation.

**Key words:** original; translation; methods of translation; lexical methods of translation; grammatical methods of translation.

Түрк дүйнөсүнүн сыймыгы, жана Түркия мамлекетинин куруучусу жана тунгуч Президенти Мустафа Кемал Ататүрктүн улуу мурасы «Нутук» экономика илимдеринин кандидаты Бактыгүл Каламбекова тарабынан кыргыз тилине которулуп, 2001 – жылы Анкарада жарык көргөн (Нутук – қеп (Жаңы Түркиянын жолу) (1919 – 1927). Кыргыз Республика – сыйнын Президенти Аскар Акаевдин бул эмгекке жазган баш сөзүндө мынданай деп айтылган: «1927 – жылы Ататүрк өз колу менен жазып, ошол жылы 15 – 20 – октябрь күндерүү Жумуруттын Эл партиясынын экинчи конгрессинде окуп берген ушул көлөмдүү, кымбатбаа саясий документтин кыргызча жарык көрүшү биздин эл учун өтө маанилүү окуя. Анткени бул китең аркылуу улутташтарыбыз кеменгер Ататүрктүн өз өлкөсүнүн кескин жаңылануу, кайрадан жарабалуу, цивилизациялашкан дүйнөгө кошулуу маселелерине тиешелүү айткан залкар ой – пикирлерин эне тилинде окуп үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн алыш отурат».

Мындан тышкары эмгек кыргыз котормосуна, өзгөчө түркчедөн – кыргызчалоо өнөрүнө кошулган олуттуу салым да боло алат, анткени мынданай көлөмдүү котормо түркчө – кыргызча которуу практикасында биринчи жолу ишке ашып отурат. Эмгек ар түрдүү илимий изилдөөлөрдүн объективиси болууга арзыйт. Бул чакан макалада биз мында колдонулган которуу ыкмалары жөнүндө гана кеп ылмакчыбыз.

Эмгектин текстин иликтең келгенде которуунун төмөнкү ыкмалары колдонулгандыгы байкалат.

Синтаксистик окшоштуруу. Мында түпнусканын синтаксистик структурасы, сүйлөм курамындағы толук маанилүү сөздөр менен алардын орду котормодо өзгөрүүсүз сакталат. Трансформациялоонун бул тиби түпнуска тили менен котормо тилинде окшош синтаксистик структуралар болгон учурда колдонулат жана текстеш тильтердин котормолорунда көбүрөөк кездешет. Сөз болуп жаткан котормодо да мынданай сүйлөмдөр арбын экендиги дароо көзгө чалдыгат жана алардын арасында жөнөкөй сүйлөмдөр да, татаал сүйлөмдөр да бар. Мисалы:

Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

Жүрттүн бүтүндүгү, улуттун көзкарандысызыдыгы коркунучта (**21–бет**).

Amasyadan Erzurum'a gelirken, Sivas'ta küçük bir hikayeye konu olan olay hatırlarınızdadır.

Амасиядан Эрзурумга келе жатканда, Сиваста кыска бир ангемеге себеп болгон окуяны унуплаган чыгарсыз (**56–бет**).

Fakat, şartlar büsbütün başka olduğuna göre, İstanbul'un davetine karşı bana befa ve fedakarlık kucağını açmış olan kahraman Erzurum halkın, bu samimiyet kucağını kötüye kullanabileceğine asla ihtimal vermedim.

Бирок шарттар таптакыр башкача болгондуктан, Стамбул чакырганына карабай мага таянып, жалтанбай кучагын жайган каарман Эрзурум эли

өзүнүн достук мамилесин кечип жиберишине эч ишенген жокмун (320-бет).

Бирок синтаксистик окшоштурууда айрым структуралык өзгөрүүлөр болбой койбойт.

Сүйлөмдөрдү бириктирип которуу. Мында түпнускадагы эки жөнөкөй сүйлөм бириктирилип, бир татаал сүйлөм болуп которулат. Мисалы:

Başkan Fethi Bey, teklifi oya koydu. Kabul edildi.

Төрага Фетхи бей сунушту добушка койду эле, кабыл алышды. (535-бет).

Alınan malumata göre, İstanbul'da bir cemiet teşekkül ve bu cemiet İngilizler tevhidi mukarrerat etmiş. Hükümetin iskatıyla malum bir hükümetin tesisi, meclisin feshi...

Алынган маалымат боюнча, Стамбуlda бир коом түзүлүп, ал англистер менен чогуу мындей чечим чыгарған имиш: азыркы ҖКМДТТУ түшүрүп, белгилүү бир өкмөттү бийликтөө алыш келүү; межлисти таркатуу... (145-бет).

Сүйлөмдү жиктөө. Которуунун бул ыкмасында түпнуска тексттеги сүйлөмдүн синтаксистик структурасы өзгөртүлүп, кормо тилинде эки же андан ашык предикативдик структурага айланат. Мисалы:

Yüce padişahlık katkı kesin karar ve çözüm makamı olup meşru bir devlette bu yüksek makam, bütün millet sertlerinin yönleceği mihraptır.

Падышанын аппараты – ақыркы сөздү айта турган жана чара көрүүчү жер. Ошондуктан мыйзамдуу бир мамлекеттеги мындей баскыч бүткүл эл кайрыла турган мөхрөп (бийиктик) болот (123-бет).

Mösyö Franklin Bouilon, bu sözlerin karşısında, ciddi ve samimi olarak bazı görüşler ileri sürdü ve en sonunda da bunun zaman meselesi olduğu görüşünü belirtti.

Франклин – Буйон мырза ушул айтылган сөздөргө карата чын пейилдүү, жүйөлүү бир топ нерсөлөргө токтолду. Аягында, маселесинин баары убакытка байланыштуу деп эсептегенин билдириди (413-бет).

Түрк тилинде башка тильтерден өздөштүрүлгөн синтаксистик конструкциялар да кездешет. Мисалы:

Zannediyorum ki, ondan sonraki mesaim cümleinin malümudur.

Андан кийинки жүргүзгөн иштеримди көпчүлүк билет деп ойлоим (479-бет).

Мындастырылган иран тильтеринен өздөштүрүлгөн энклитика – байламта кі татаал багыныңкы сүйлөмдүн курамындағы эки сүйлөмдү бириктириүү учүн колдонулат жана қыргызчага которулбайт. Ал эми төмөнкү мисалдагы не деген байламта (Кононов, 1956) аттуу эмгегинде частица (бөлүкчө) деп берилген, бирок түрк тилинин грамматикаларында *bağlaç* (байламта) деп берилет) да иран тильтеринен өздөштүрүлгөн жана иран тильтериндегидей эле түрк тилинде да кабаттала келүү менен терс маанини билдириет жана баяндооч да он формада же он маанидеги сөздөн турганына карабастан терс мааниге ээ болот:

Gerçekte, Sivas'ta kaygı verici bir durum vardı, ne de Hristiyanların ölümle tehdit edildiği doğruyordu.

Дегинкиси, Сиваста тынчсызданууга жол ачкан эч нерсе жок эле, христиандарды өлтүрөбүз деп коркутуу аракети болгон эмес (**18-бет**).

Биздин билишибизче, иран тицдеринен өздөштүргүлгөн бул байламта кыргыз тилинде да колдонулат. Мисалы, «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө» не «же» менен бирдей» деп белгиленип, «Не изи, не тарпы жок» деген мисал берилген (**452-бет**). Кыргыз тилинде «не» терс маанидеги сүйлөмдөрдө гана колдонулат жана түрк тилиндегидей баяндоочтун маанисин өзгөртүп жиберүү касиетине ээ эмес деп божомоддоого болот. Түрк тилинде да бул байламта терс маанидеги сүйлөмдөрдө колдонулат жана мында маанилик өзгөрүүлөр болбойт. Мисалы:

Ne Sivas'ta, ne de çevresinde kaygı verici herhangi bir durum yoktur.

Сиваста да, анын айланы – чайрөсүндө да тынчсыздандыра турган кырдаал жок (**18-бет**).

Түпнуска тексттеги грамматикалык бирдиктин мааниси ашыкбаш болгондугуна байланыштуу которулбай калышы да мүмкүн. Котормотаануу илиминде бул нөлдүк котормо деп аталат. Айрым учурларда бир эле грамматикалык маани башка лексикалык же грамматикалык каражаттар менен кайра кайталанып берилиши мүмкүн. Мындаай кайталануу котормодо берилбейт. Мисалы:

Give the book that you bought yesterday.

Сен кечээ сатып алган китеепти берчи.

Мында белгилүү артиклдин мааниси багыныңкы сүйлөмдө кайталанып берилген. Жогоруда белгиленгендей, не жана *ki* байламталары кыргыз тилинде которубайт, ошондуктан мындаай учурларды нөлдүк котормонун түркчө – кыргызча котормолордогу үлгүлөрү катары кароого болот.

Анттонимдик котормо. Белгилүү болгондой, лексика – грамматикалык трансформациянын бул түрүндө түпнускадагы он форма котормодо терс форма менен алмаштырылат же тескерисинче болот жана бул түпнуска тилиндеги лексикалык бирдиктин котормо тилиндеги карама – каршы маанилүү бирдик менен алмаштырылыши менен коштолот.

1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktıım.

1919 – жылдын 19 – май күнү Самсунга келдим (**1-бет**).

Izdıraplar dindirilemiyor.

Кырсыктын алдын алуу кыйындады (**16-бет**).

Bu basit tedbirin neden alındığını açıklamaya gerek yoktur.

Бул кичинекей чаарын эмне себептен алынганы да өзүнөн өзү түшүнүктүү (**29-бет**).

Adana vilayeti Fransızlar; Urfa, Maraş, Ayıntap İngilizler tarafından işgal edilmiş.

Адана вилайетин француздар, ал эми Урфа, Мараш, Антеп чөлкөмдөрүн англистер басып алган (**1-бет**).

Сонкү мисалда котормочу туюк мамилени негизги мамиле менен берүү аркылуу сүйлөмдүн жатык которулушуна жетишкен. Бирок мындаай аракет дайым эле өзүн актай бербей тургандыгы, ал турсун ушундан улам котормодо айрым калпыстыктарга жол берилгендиги байкалат. Мисалы:

Efendiler, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra, düşman devletler tarafından Türkiye'ye dört defa barış şartları teklif edilmiştir.

Мырзалар, Монтре оқ атышууну токtotуу келишиминен кийинки мезгил ичинде душман мамлекеттер Түркияга төрт жолу тынчтыктын шарттары боюнча сунуш менен кайрылышкан (**495-бет**).

Биздин оюбузча, «Мырзалар, Монтре тынчтык келишиминен кийин тынчтык шарттары душман мамлекеттер тарабынан Түркияга төрт жолу сунуш кылынган» деп которгондо, сүйлөм бир топ так которулмак.

Которуу процессинде котормочу, бир жагынан, ойду так, котормо тилинин нормаларына ылайык келе турган жатык тил менен берүүгө, экинчи жагынан, түпнуска тексттин колоритин сактоого умтулары белгилүү. Бул тууралуу В. Гумбольдт белгилүү немис жазуучусу жана котормочусу Август Шлегелгэ жазган катында таамай айткан: «Всякий перевод представляется мне безусловно попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен разбриться об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь либо своего поддинаника за счет вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет своего поддинаника». Тектеш тилдердеги, тактап айтканда, түрк – кыргыз тилдериндеги лексикалык, грамматикалык оқшоштуктардан улам түпнуска тилинин котормочуга тийгизген таасири күчтүү боло тургандыгы практикадан байкалып жүрөт. Мындай кемчиликтен биз сөз кылыш жаткан эмгек да куру эмес. Тилекке каршы, котормочу түрк тилин ээрчип кеткен учурлар да бар. Мисалы:

Bu basit tedbirin neden alindigini açıklamaya gerek yoktur.

Бул кичинекей чаранын эмне себептен алынганы да өзүнөн өзү түшүнүктүү (**29-бет**). (Туурасы: Бул кичинекей чаранын эмне себептен көрүлгөнүн түшүндүрүүнүн кереги да жоктур.)

Hangi adaletten söz ediyor?

Кайсы адилеттүүлүктөн айтып жатышат? (**152-бет**) (Туурасы: Кайсы адилеттүүлүктүү айтып жатат?).

Сыпattoо ыкмасы. Айрым учурда экспликация деп да аталып жүргөн которуунун билүү ыкмасында белгилүү бир түшүнүк котормо тилинин каражаттары менен сүрөттөө аркылуу берилиет.

«10 sayılı» emirle halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba, dört tekerlekli at ve öküz arabalarıyla, kagın arabalarının bütün takım ve hayvanlarıyla birlikte binek ve topçular hayvanlarının, deve ve eşek sayısının yüzde yirmisine el koydurdum.

“10 номерлүү” буйрук менен элдин колунда турган төрт дөңгөлөктуү, жаа менен жабдылган машина, төрт дөңгөлөктуү ат жана өгүз арабалары менен менен эки дөңгөлөктуү арабалардын бардык жабдыктары жана жаныбарлары менен бирге, унаа катары жана курал ташуу үчүн колдонулуучу жаныбарлар, качырлар, төө менен эшектердин жыйырма пайызы алынды (**407-бет**).

Муну менен биргэ котормочу сыпattoо ыкмасына ашкере берилип кеткен учурлар да жок эмес. Мисалы:

Onlar uňakla havada uňuyorlar, bir henüz kaňnă arabasňandan kurtulamňuyoruz.  
Алар учактар менен көк жиреп саякат курушат, а биз болсо алигиче

жыгач дөңгөлөктүү арабадан айрыла элекпиз (**75-бет**). (Туурасы: Алар менен абада учуп жүрүштөн...).

Onlar savaş gemisi yapıyorlar, biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz.

Ок өтпөс зоот капитан кеме жасап жатышат, биз парустуу кемеге деле жетишиш элекпиз (**75-бет**). (Туурасы: Алар согуш кемесин куруп жатыштады...).

Компенсация ыкмасында которуу процессиндеги семантикалык же стилистикалык жоготуулардын орду котормо тилинин каражаттары менен толтурулат. Сөз болуп жаткан котормодон буга төмөнкүлөрдү мисал катары көлтириүүгө болот:

Cemal Paşa gitti, fakat gelemedi.

Жемал Паша кетти, бирок кайра келе алган жок (**34-бет**).

Sadrazam Paşa'ya yazılanlar telefonla söylendi.

Садразам Пашага жазылганда телефондо өзүнө кабарланып (**94-бет**).

Модуляция. Лексика – семантикалык алмаштыруунун бул түрүндө түпнуска тилиндеги сөз же сөз айкашы котормо тилиндеги туунду маанилүү бирдик менен алмаштырылат. Мынданай ыкма менен көбүнчө себеп – натыйжалык байланыштагы сөздөр которулат. Модуляция методун колдонууда себеп – натыйжалык байланыштар бир топ кенири мүнөздө болот, бирок эки нерсенин ортосундагы логикалык байланыш дайыма сакталат. Мисалы:

Düşüncelerimizi kısaltarak, çalışmalarımızı hızlandırmak için yapılacak şeyi de söylüyor.

Сөздүү кыскартып, ишти төздөтүү үчүн зарыл нерселерди да айтат (**39-бет**).

Zamanımız değerlidir.

Убакыт алтынга тете (**72-бет**).

Manda'nın kendisinden çok adına karşı çıkanlar boşuna telaşlanıyor.

Мандаттын затынан да атына ашкере көнүл бурган кишилер жок жерден эле чочулап жатышат (**73-бет**).

Калькалоо – түпнусканын лексикалык бирдигин анын курамдык бөлүктөрү болгон морфемалар же сөздөрдү (туруктуу сөз айкаштары болсо) котормо тилиндеги лексикалык эквиваленттери менен алмаштырып которуу ыкмасы. Калькалоонун манзызы – түпнусканын лексикалык бирдигинин структурасын көчүрүү менен котормо тилинде жаңы сөз же сөз айкашын жаратуу. Котормодо башка котормолордан кезикпеген айрым калька сөздөр кезигет. Мисалы:

Yüksek şahsiyetinizin herhalde ortaya tek başına görülmemesi memleketin yararı bakımından gereklidir.

Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн Сиздин бийик кишилигиниздин алдыга озуп, жалгыз көрүнбөгөнү туура болчудай (**106-бет**).

Müfettişlik vazifesini buldular ve salahiyete müteallik talimatı da, ben kendim yazdırıldım.

Мен үчүн атайын инспекторлук кызматты ойлооп табышты. Ал эми ыйгарым укуктарга байланыштуу нускоо катын (инструкция) болсо мен өзүм жаздырыдым (**7-бет**).

Жалпыга маалым болгондой, калька сөздөр адатта алгач котормочулар тарабынан жаратылып, көп колдонуунун натыйжасында кийинчөөк тилге биротоло сицип кетет. Жогорудагы кальканын тагдыры кандай боловрун мезгил көрсөтөт деп ойлойбуз. Бирок эмгектеги башка айрым бир өздөштүрүлгөн же калька сөздөр азыр тилибизде колдонула баштаганыгы байкалат. Мисалы:

Bundan sonraki oturumda, Bursa temsilcilerinden Ahmet Nuri Bey, manda aleyhinde uzun bir konușma yaptı.

Андан кийинки отурумда бурсалык делегатардын бири Ахмет Нури бей мандаттык башкаруга каршы чыгып, узакка созулган сөз сүйлөдү. (**74-бет**)

Onlar uçakla havada uçuyorlar, bir henüz kağını arabasından kurtulamıyoruz.

Алар учактар менен көк жиреп саякат курушат, а биз болсо алигиче жыгач дөңгөлөктүү арабадан айрыла элекпиз (**75-бет**).

Котормодо башка тиљдерден өздөштүрүлүп, эки тилде тен кездешүүчү сөздөр да бар. Бирок алардын формасы бирдей эмес. Мисалы:

Manda meselesinin kongrede görüşülmesi.

Конгрессте мандаттык башкарку маселесин талкуулоо (**71-бет**).

Herhalde bir American kefilliğini kabul etmek zorundayız.

Кандай болгондо да Американын кепиљдигин кабыл алууга мажбурбуз (**73-бет**).

Котормодо адабий тилде бар болгону менен сейрек колдонулган же диалектилерге мүнөздүү болгон айрым сөздөр кездешет жана котормочу аларды орду менен колдонгону байкалат. Буга бул сөздөрдүн түрк тилинде колдонулганы да түрткү бергени шексиз. Мисалы:

Kerim Paşa'nın, kendine has bir konușma ve yazış tarzı vardı.

Керим Пашанын өзүнө таандык сүйлөө тарзы, жазуу ыкмасы бар эле (**117-бет**).

Bu konudaki gaflet ve tedbirsizlik kendisini kurtarmak için uzun zaman biri biri ardinca teşebbüzlerde bulunmamızı gerektirdi.

Мындай этиятыздык менен дыкатсыздыктын кесепетинен аны бошоттуу үчүн бир топ күч – аракет жумшоого мажбур болдук. (**113-бет**).

«Тузак» сөздөр ('tuzak' kelimeler; — Бир тиљдеги сөздүн экинчи бир тиљдеги сөз менен айтылыши, жазылыши боюнча окшош жана текстеш болуп, бирок мааниси жагынан башка болуп калышы мүмкүн. Котормочуларды жаңылыштыктарга кириллтер кылгандыктан мындай сөздөр котормотаануу илиминде «тузак сөздөр» («ложные друзья» переводчиков) деп аталат. Англисче – кыргызча котормо үчүн төмөнкү сөздөрдү мисал катары көлтириүүгө болот:

accord — макулдук, бир пикирдүүлүк (аккорд эмес)

accurate — так (тыкан эмес)

agitator — азгыруучу (агитатор эле эмес)

alley — чолок көчө (аллея эмес)  
 ammunition — ок — дары (амуниция эмес)  
 angina — стенокардия (ангина эмес)  
 arc — дуга (арка эмес)  
 artist — сурэткер, художник (артист эле эмес)

Мындаі сөздөр түркчө — кыргызча котормолордо да кездешет. Мисалы:  
 nazik — сылық, сыпаа, адептүү (назик эмес)  
 çirkin — түрү суук (кыргызчадаты чиркин эмес)

Сөз болуп жаткан котормодо да ушундай сөздөрдөн улам котормочунун жаңылыштыктарга кириптер болгон учурлары байкалат. Мисалы:

Bununla birlikte, bizim en yüce gayemiz ...devlet ile milletin faaliyetini sif vatanın kurtuluşu ile ilgili noktada birleştirilmektedir.

Аны менен катар, биздин ыйык максат ... мамлекет менен элдин иш — аракеттерин мекендин коопсуздугуга гана тиешелүү ноктодо бириктируү болуп эсептелет (**120—бет**).

Котормодо жаңылыш котурулган учурлар да бар. Мисалы:

Bu derneğin amacı yabancı devletlerin himayesi altında bir kürd devleti kurmaktı.

Анын максаты чет өлкөлүк бийликтин канаты астында бир күрт өкмөтүн (протекторат) куруу болуучу. (**5—бет**). (Туурасы: Бул уюмдүн максаты чет мамлекеттердин канаты астында күрт мамлекетин түзүү эле).

Мындаі жаңылыштыктар техникага байланыштуу сөздөрдүн жана терминдердин котормосунан да байкалат:

Kolordu komutancı Cevdet Bey de, İlyas Bey'in 52 katırlı asker ve iki makineli tüfekle 9 Eylül sabahı hareket ettiğini ve 10 Eylül akşamı Malatya'da bulunucağını bildirdi...

Корпустун башчысы Жевдет бей болсо Илияс бейдин качыр минген 52 жоокер, эки оор механизмдүү мылтык менен 9 — сентябрдын таңында жолго чыкканын, 10 — сентябрь күнү кечинде Малатияга жетип баарын билдирген. (**82—бет**). (Туурасы оор механизмдүү мылтык эмес, пулемёт болуш керек).

«10 sayılı» emirle halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba, dört tekerlekli at ve öküz arabalarıyla, kağırı arabalarının bütün takım ve hayvanlarıyla birlikte binek ve topçeker hayvanlarını, deve ve eşek sayısının yüzde yirmisine el koydurdu.

“10 номерлۇ” буйрук менен элдин колунда турган төрт дөңгөлөктуү, жаа менен жабдылган машина, төрт дөңгөлөктуү ат жана өгүз арабалары менен менен эки дөңгөлөктуү арабалардын бардык жабдыктары жана жаңыбарлары менен бирге, унаа катары жана курал ташуу үчүн колдонулуучу жаңыбарлар, качырлар, төө менен эшектердин жыйырма пайызы алышы. (**407—бет**) (Туурасы, “жая менен жабдылган машина” эмес, “рессорлуу араба” болуш керек).

Котормодо кыргыз тилине таандык бир катар историзмдер да бар. Жалпыга маалым, историзмдер белгилүү бир тарыхый доорго тиешелүү түшүнүктөрдү туюндуруу менен ошол доорду чагылдыруу үчүн колдонулат жана бир доорго тиешелүү историзмдерди башка бир доор үчүн, анын үстүнө түбү бирге болсо да башка бир эл башынан кечирген тарыхый доор

Учун колдонууга мүмкүн эмес. Ошондуктан котормочунун историзмди колдонуу аракети онунан чыкпай калган дег айттууга болот. Мисалы:

*«Mavri Mira» heyeti tarafından idare olunan Rum mekteplerinin izci teşkilatları, yirmi yaşıtı mütecaviz gengler de dahil olmak üzere her yerde ikmal olunuyor.*

*«Маври мира» ачкан рум мектептериндеги из кубарлар топтору жашы жыйырмадан ашкан жаштарды да катарына алып, жер-жерлерде кеңири тамыр жая баштаган. (2-бет)*

*Vali ve mutassarfların hemen hepsi biziyle beraberdir.*

*Губернаторлор менен булуштардын дээрлик баары биз тарапта.*  
**(15-бет)**

#### АДАБИЯТТАР

Kemal ATATÜRK. *Nutuk*. Ankara, 2000.

*Нутук-кен*. Анкара, 2001.

AKŞIT GökTürk. *Çeviri dillerin dili*. İstanbul, 1986.

КОМИССАРОВ В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М., 1990.

А.Н. КОНОНОВ. Грамматика современного турецкого литературного языка М., Л., 1956.

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. Фрунзе, 1957.